

Перекресток (Тойота) долбоору - насыя боюнча атайын шарттар

1.	Насыянын түрү	Автоунаа алууга
2.	Насыянын максаты	"Автоцентр Перекресток" ЖЧКдан (компаниянын ДКИБтеги кардарлык номери - 68545) жаңы автоунаа сатып алуу
3.	Насыянын суммасы	350 000 сомдон 7 000 000 сомго чейин
4.	Насыянын валютасы	Кыргыз сому АКШ доллары
5.	Насыянын мөөнөтү (ай)	6 - 60
6.	Жылдык пайыздык чен	SOM менен - 14% (36 айга чейин)/ 16%(60 айга чейин) АКШ доллар менен -11% (36 айга чейин)/ 12%(60 айга чейин)
7.	Насыяны берүү үчүн комиссия	насыянын суммасынан 1%/эң азы 3 500 сом
8.	Өздүк каражаттар	эң азы 30%
9.	Насыяны жоюу	Ай сайын, тең төлөмдөр менен
10.	Камсыздоо	Насыянын ар кандай суммасы үчүн Сатып алынуучу автоунаа жана Банк үчүн алгылыктуу болгон 1 жеке кепилдик
11.	Камдандыруу полиси	Алынуучу автоунааны камсыздандыруу баасы төмөнкү жолдор менен төлөнүүсү мүмкүн: 1. Ар жыл сайын же толук мөөнөт үчүн кардар тарабынан өздүк каражаттары менен; 2. Насыянын толук мөөнөтүнө, насыянын суммасына кошулуп.
12.	Күрөөнү камсыздандыруу	Насыяга алынуучу автоунаа үчүн милдеттүү түрдө. Биринчи жыл үчүн камсыздандыруу полиси насыя берилгенге чейин таризделиши зарыл. Камсыздандыруу Банк тарабынан жактырылган жана ыйгарым укуктуу компанияларда жүргүзүлүүсү зарыл, алардын камсыздандыруу полисинде кийинки шарттар каралган болуусу зарыл: 1) Эң азы – АВТОКАСКО. Камсыздандыруу автоунаанын толугу менен же өзүнчө тетиктеринин (эң азы): жол кырсыктын, өрттүн, секирип келген же үстүнө түшкөн нерсенин, жаратылыш кырсыктарынын, кара ниеттик аракеттердин, авто уурулуктун натыйжасында пайда болгон бузулууларды кайра төлөп берүүнү камтуусу зарыл.; 2) Камсыздандыруу суммасы - (автоунаа камсыздандырылган суммасы) эң азы автоунаанын (базар) наркына ылайык коюлуусу мүмкүн; 3) ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗАНЫН (ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗА - камсыздандыруучуну белгиленген өлчөмдөн аспаган зыянды төлөөп берүүдөн бошотуу) жол берилген колдонулуусу, эгерде насыяны тариздөө убагына шартсыз франшизанын башка шарттары Банк тарабынан ички документтерге ылайык макул табылбаган болсо: жалпы камсыздандыруу суммасынын 3% дан көп эмес; же зыяндын суммасынын 10% дан көп эмес; же франшизасыз 4) ЗЫЯНГА УЧУРАГАН АВТОУНААНЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ БИР ГАНА Тойота борборунда ишке ашырылат; 5) КАМСЫЗДОО АЙМАГЫ – Кыргыз Республикасы жана Казахстан Республикасы, эгерде андан чоң аймак полисте көрсөтүлбөсө. Автоунаанын от алдыруусун бөгөттөө функциясы бар GPS-багыттоо системасын сөзсүз түрдө орнотуу!
13.	Мөөнөтүн узартуу	Колдонулбайт
14.	Жылына эсептелген пайыздарды төлөөнү кечиктирүү үчүн айып пул	Сом менен - 15%
15.	Мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн насыялар үчүн колдонулуучу жогорулатылган пайыздык чен, жылына	Сом менен - 15%

16.	Мөөнөтүнөн мурда жоюу (толук же жарым-жартылай) үчүн айып, насыянын мөөнөтүнөн мурда жоюу суммасынан %	Мөөнөтүнөн мурда жоюу тууралуу банкка алдын ала 30 күн мурун маалымдоосуз	- 5% (эң азы 2 000 сом) - учурдагы насыя жоюлуп, жаңысына кайрылган учурда - Колдонулбайт
		Мөөнөтүнөн мурда жоюу тууралуу банкка алдын ала 30 күн мурун маалымдоо менен	Колдонулбайт
17.	Насыяны реструктуризациялоо үчүн комиссия (мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай жоюу учурлардан айырмаланган башка учурларда, насыя боюнча төлөө графигин өзгөртүү)		- 7 000 сом - 3 500 сом – кардардын эмгек акы берилген күнү өзгөргөн учурда (анын натыйжасында насыяны ай сайын төлөө күнү өзгөрөт; мында, күндөрдүн көбөйүшүндө насыя төлөө күнү да узарат, бирок 1 айдан ашпайт)
18.	Күрөөнү алмаштыруу үчүн комиссия		3 500 сом
19.	Күрөөнү бошотуу үчүн комиссия		Колдонулбайт
20.	Кардарга, жана/же кепилге жана/же күрөө коюучуга банк жактан расмий билдирүү даярдагандыгы үчүн айып, бир билдирүү үчүн		500 сом
21.	Насыяны максатынан сырткары пайдалануу үчүн айып		Алгач берилген насыя суммасынан 5%
22.	Күрөө камсыздоосун баалоо үчүн комиссия		Сатып алынуучу автоунаага - колдонулбайт Башка күрөө бар болгон учурда - Банктын күрөнү баалоо шарттарына ылайык
23.	Комиссиялык жана башка төлөмдөрдү, анын ичинде Банктын чыгымдарын төлөп берүүнү кечиктиргендиги үчүн айып		Ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мындай суммадан 0,2%
24.	Эгерде насыя чет өлкө валютасында накталай эмес түрдө берилип, кийин насыя берилген валютада накталай түрдө төлөнсө, накталай төлөмдөн комиссия (ар бир 10 000 АКШ долларынан ашкан насыя төгүмдөрүнө карата колдонулат)		Колдонулбайт

- Эскертүүлөр:
1. Тиешелүү макул табуучу орган насыя таржымалы, төлөө жөндөмдүүлүгү, кардардын эсеби жана башка факторлор боюнча операциялар көлөмүнө жараша насыя боюнча жекече шарттарды белгилөөгө үкүктүү
 2. Насыя боюнча айлык төлөмдүн өлчөмү кардардын айлык кирешесинин 50% ашпоосу зарыл. Кепилдин да насыя боюнча карызды төлөө үчүн жетиштүү деңгээлде төлөм жөндөмдүүлүгү болуусу зарыл
 3. Берилүүчү насыя компаниянын "ДКИБ" ЖАКтагы эсебине түздөн-түз которулуусу зарыл. Акча которууну ишке ашыруу үчүн комиссия Банктын тарифтерине ылайык, Кардар тарабынан төлөнөт.
 4. Бардык комиссиялар салыктарды эсепке алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар банк тарабынан Кыргыз Республикасынын учурдагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат
 5. "ДКИБ", ЖАКтын 2016-жылдын 18-июлунан тартып ЖЕКЕ ЖАКТАРГА КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ №22 жалпы тарифтерине, " ____ " _____ 2018-жылдан жарактуу эсептелген (К бөлүгүнө карата) №3 тиркемеси ушул тиркеме күчүнө кирген күндөн баштап жараксыз эсептелет.

Банк Башкаруусунун Мүчөлөрү тарабынан ("ДКИБ" ЖАКтын Башкаруусунун отурумунун 26.06.2018-жылдагы №12/2 протоколуна ылайык) макул табылган:

Sevki Sarilar / Сарылар Ш.

Anastasiya Trofimushkina/ Трофимушкина А.

Omer Unver / Юнвер О.

Aigul Teleusheva / Телеушева А.

Saule Teleusheva / Телеушева С.

"Тойота борбору" үчүн негизги шарт:

Ар бир берилген насыянын суммасынан жылдык 3% "Тойота борбору" тарабынан, насыя берилгенден мурда кардардын ордуна бир жолку төлөм менен төлөнөт

Sevki Sarilar / Сарылар Ш.

Anastasiya Trofimushkina/ Трофимушкина А.

Omer Unver / Юнвер О.

Aigul Teleusheva / Телеүшева А.

Saule Teleusheva / Телеүшева С.